



Жаштык бул - ЖИГЕР!

НУР



Студенттердин коомдук-маданий гезити

@oshsu.kg

www.oshsu.kg

№05 (235) 2025-жыл, май

Гезит 1992-жылдан бери чыгат

oshmu.nur@mail.ru

ОШМУдан КОРЕЯГА



ЭКИ ДИПЛОМ – БИР МАКСАТ



6-7-бет

Кыялдан Бизнесе карай



12-бет

Студентка ОшГУ стала финалисткой международного конкурса «Педагогическая смена»

Студентка четвертого курса Института филологии и межкультурной коммуникации Мырзайым Аскарбекова стала финалисткой международного конкурса «Педагогическая смена».

В конкурсе приняли участие 850 студентов из 60 стран мира. Финальный этап проходил в России с 4 по 24 мая и продолжался три недели. Мырзайым Аскарбекова достойно представила Кыргызстан и победила в номинации «Представление методического материала с актерским мастерством».

Мырзайым Аскарбекова является стипендиатом именной стипендии Калмамата Абдиева института филологии и межкультурной коммуникации и награждена дипломом первой степени международного конкурса искусств, посвященного 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Участница ряда международных конкурсов. Мы попросили её подробнее рассказать о себе.



Мырзайым Аскарбекова:

”

ЭТО БЫЛО НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ЗНАНИЙ И ОТКРЫТИЙ

“

Меня зовут Мырзайым Аскарбекова. Мне 20 лет, я студентка 4 курса Института филологии и межкультурных отношений Ошского государственного университета.

Я — творческий и разносторонний человек: занимаюсь шитьём, пением, рисую пейзажи, изучаю иностранные языки — английский и турецкий, владею немецким на уровне B1. В свободное время работаю лэшмейкером.

Путешествия — моя страсть. Они вдохновляют меня и наполняют жизнь яркими красками. Я побывала в замечательных странах, таких как Италия, Франция, Турция, Венгрия и др. Особенно люблю походы в горы — там я чувствую свободу, силу природы и внутреннюю гармонию.

Однажды в 5 утра, во время сухура в месяц Рамадан, мне неожиданно пришла ссылка на конкурс «Педагогическая смена». Я подумала: почему бы не попробовать? Просто проверить удачу — без особых ожиданий. Но уже утром 31 марта меня ждал сюрприз: я прошла во второй тур!

Во второй этап попали 100 лучших студентов со всего мира — и я оказалась среди них. На этом этапе проходили интервью с экспертами, где важны были не только знания, но и личная подача. После отбора были объявлены имена победителей и финалистов — всего 30 человек. Быть среди них — огромная честь и радость.

Конкурс был посвящён Великой Отечественной войне. Нам нужно было собрать информацию о своих родственниках, участвовавших в войне, найти фотографии, воспоминания, портреты, мемориалы. Это стало трогательным путешествием в семейную историю. Мы учили множество стихотворений о войне — сильных, пронзительных, полных боли и мужества.



Нам также предстояла серьёзная работа — собрать большое количество документов и справок для участия. Это требовало усилий, терпения и ответственности.

В финальном туре конкурса, который проходил в России, нас ждала насыщенная программа. Главной задачей стала работа над образовательными проектами, но самым важным и в то же время сложным этапом оказалось взаимодействие с детьми. Мы не просто разрабатывали идеи, мы реализовывали их вместе с детьми: придумывали занятия, проводили мастер-классы, обсуждали, создавали. Это был настоящий педагогический опыт: живой, глубокий и необходимый. Именно в такие моменты я по-настоящему почувствовала, что значит быть учителем.

Я старалась проводить уроки ярко — не просто объяснять материал, а вдохновлять, увлекать, превращать занятие в маленькое представление. Благодаря такой «актёрской» подаче я получила специальную номинацию. Так меня запомнили участники и эксперты: яркую, живую и искреннюю личность, способную зажечь.

Во время педагогической смены наш день был насыщен с утра до вечера: с 08:30 до 21:30 мы посещали лекции и образовательные программы. Между занятиями проходили и развлекательные мероприятия — мы ходили в театры. Меня особенно впечатлило, как люди соблюдают дресс-код: все приходили

(Продолжение на следующей странице)

нарядными, ухоженными, с уважением к месту и событию. Это произвело на меня сильное впечатление.

Каждый вечер мы смотрели фильмы, посвящённые Великой Отечественной войне, играли в волейбол, баскетбол и футбол. Поздно вечером собирались вместе со студентами для рефлексии — делились впечатлениями о дне, обсуждали, что нового узнали и что ждёт нас завтра. Мы пели песни, устраивали мини-дискотеки, играли в шахматы и просто наслаждались атмосферой.

Иногда днём выезжали на пикники в лес, отдыхали на свежем воздухе. Питание было отличным — нас кормили пять раз в день. Однако мы немного скучали по привычной еде, поэтому иногда заказывали национальные блюда прямо в школу.

Для меня всё это было новым опытом: я впервые жила в общежитии, и это оказалось очень весело. Эти дни стали для меня незабываемыми — они навсегда останутся в памяти как одни из самых ярких и вдохновляющих.

Самым трогательным моментом стали награждение и прощание с участниками. За короткое время они стали для меня настоящей семьёй: мы делили еду, сон, дорогу и эмоции. Эти воспоминания навсегда останутся в моём сердце.

Меня приятно удивила доброта, открытость и весёлый настрой участников. Мне удалось пообщаться с носителями языков из Монголии, Китая, Ганы, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран. Это расширило мой кругозор и обогатило словарный запас. Я даже выучила несколько фраз на монгольском и китайском языках. Общение было лёгким и увлекательным, между нами сразу возникло полное взаимопонимание.

Особое впечатление на меня произвело уважительное обращение узбеков — они всегда говорят «Вы», независимо от возраста.



Китайские участницы удивили тем, что на каждый приём пищи приносили с собой острый перец — для них это абсолютная норма. Особенно запомнилась девушка из Ганы: она всегда была ярко одета, её мимика и жесты были очень выразительными. В ней чувствовалась невероятная энергия.

Я считаю, что в профессии педагога важно быть немного артистом: уметь интересно подать материал, вживаться в роль, чтобы помочь детям прочувствовать ситуацию или событие.

Я всегда стремлюсь к развитию и не стою на месте. Мне нравится пробовать себя в разных сферах, поэтому я активно участвую в конкурсах, семинарах и олимпиадах как международных, так и внутри университета.

В прошлом году я удостоилась диплома I степени международного конкурса чтецов, посвящённого 225-летию А.С. Пушкина. В нём участвовали студенты со всего мира и это стало для меня по-настоящему важным опытом.

Меня вдохновляют новые знания, живое общение и возможность расти через опыт. Я получаю настоящее удовольствие от впечатлений и путешествий.

У меня много амбициозных планов на будущее, но я верю, что о мечтах лучше говорить тогда, когда они становятся реальностью. Пусть за меня говорят мои поступки. Как говорится: «Слово — серебро, а молчание — золото».

Желаю вам, студенты, не бояться пробовать, ошибаться и снова вставать. Ищите вдохновение в людях, культуре, языке, в самом процессе жизни. Участвуйте в конкурсах, семинарах, проектах — это расширяет не только кругозор, но и горизонты вашей души.

Не сравнивайте себя с другими — сравнивайте себя с собой вчерашним.

И главное: делайте всё с душой и интересом, потому что именно в этом рождается настоящий успех.

Помните: у каждого — свой путь. Но идти по нему нужно с огнём в сердце и светом в глазах.



Абдыкалыков Бектур — Кореядагы кыргыз студенттер ассоциациясынын төрагасы. Ал учурда Инчхон шаарындагы Инха университетинде 3-курста окуп жатат. Анын чет өлкөдө билим алуудагы тажрыйбасы, демилгелүү жашоосу жана коомдук иштерге болгон аракети көптөгөн жаштарга үлгү болору шексиз. Биз анын ойлору менен бөлүшүп, сиздерге сунуштайбыз.



ГА

Мен, Абдыкалыков Бектур, учурда Түштүк Кореядагы кыргыз студенттер ассоциациясынын төрагасы болуп иш алып барам. Кореяга келгениме үч жарым жылдын жүзү болду. Алгач бир жарым жыл Кёнгиль университетинде окуп, корей тилимди өркүндөттүм. Андан соң ушул эле окуу жайдын Global Business факультетинде эки жыл акысыз билим алдым. Азыркы учурда Инчхон шаарындагы Инха университетинде 3-курста окуп жатам.

Окуу менен гана чектелбестен, ишкерлик жана коомдук иштер менен да алектенем. Кыргызстандагы расмий түрдө катталган "Ideal Consulting" компаниясы аркылуу ушул күнгө чейин 100дөн ашуун кыргыз студентин Кореяга окууга жөнөтүүгө жардам бердик. Ошондой эле адистигиме ылайык заманбап техникаларды — автоунаа, уюлдук телефон сыяктуу товарларды экспорттоо багытында да иш жүргүзүп келем.

Коомдук ишмердүүлүк мен үчүн чоң мааниге ээ. Жашоомдун төрттөн бир бөлүгүн ушул тармакка арнап келем. Кореяга окуу үчүн келген максатым — жөн гана диплом алып кетүү эмес, мүмкүн болушунча мекенге, элге пайда алып келүү. Бул көз карашым Ош мамлекеттик университетинин Эл аралык билим берүү программалары колледжине тапшыргандан тарта калыптана баштаган. Ошол жерде окутуучулардын колдоосу менен билимге, коомдук жашоого кызыгуум артты. Студенттик кезде активдүү болдум, жаштар кеңешинин мүчөсү катары да иш алып бардым. Айткым келгени, ОшМУнун ЭББП колледжинде менин пайдубалым курулду, ага биздин колледждин окутуучуларынын салымы зор. Негизинен, ОшМУда жакшы окуган, активдүү жана коомдук иш-чараларга катышкан студенттер жогору бааланат.



Кореяга келген алгачкы күндөрү маданий иш-чараларга катышкан кыргыз студенттерин аз эле көрчүмүн. Өзүмдү жалгыз сезген учурлар да болду. Ошондон улам бул жакка дагы көптөгөн кыргыз жаштарын тартуу максаты пайда болду. Себеби чет өлкөдө билим алуу — дүйнө таанымыңды кеңейтип, тил үйрөнүүгө, тартипке, жоопкерчиликке үйрөтөт.

Өкүнүчтүүсү, биздин коомдо чет өлкөдө окуу байлардын гана колунан келет деген жаңылыш көз караш бар. Менимче, бул таптакыр туура эмес ой. Айылдан чыккан, жөнөкөй үй-бүлөнүн балдары да чет жерде ийгилик жарата алат. Эң башкысы аракет, максат жана туруктуулук керек. Ата-энелер да балдарынын келечегине салым кошобуз десе, билимге инвестиция кылышы абзел.

Студенттерге кеңешим: жаш кезде окууга көңүл бургула. Болбосо, “Башың ооруп окубасаң, белиң ооруп иштейсиң” деген кепке мисал болуп каласыңар. Мекенибизде

айтылган “Билимдүүгө дүйнө жарык” деген макалды унутпай, убактыңарды баалуу нерселерге сарптагыла.

Билим — байлык, ал эми чет өлкөдө билим алуу — бул өзүңдү өстүрүүнүн эң күчтүү жолу. Бардык студенттерге кааларым — көкүрөктө жарык үмүт, жүрөктө чоң максат болсун! Өз алдынча өнүгүп, ийгиликтерди жаратып, эртең өз мекенибизге салым кошо турган муундардан бололу!



Жазайым Жумабек кызы, Нуржан Айдарбекова

ТАРЫХ ҮНҮ ЖАҢЫРГАН ЖАЙ

“Ар бир элдин акылы — анын тарыхында, жүрөгү — анын маданиятында.”

Бул терең маанилүү ой музейлерге жаңыча көз караш менен, урматтоо менен кароону талап кылат. Биз күн сайын смартфон, интернет, социалдык тармактар менен алектенип, учурдагы технологияларга арбалып жашап жатабыз. Бирок музейге баш бакканында, бир мүнөт ичиндеги тынчтыкта кылымдар менен сүйлөшүп жаткандай болосуң. Ар бир экспонат — адамзаттын эсте калчу жаңырыгы.

Дал ошондой асыл жайларды эскерген Эл аралык музей күнү жыл сайын 18-майда дүйнө жүзү боюнча белгиленип келет.

Музей түшүнүгүнүн башаты кайдан башталган?

“Музей” сөзүнүн келип чыгышы байыркы грек тилиндеги “μουσῆον” (музеон) деген сөздөн алынган. Ал “музаларга арналган жай” дегенди билдирет. Байыркы грек түшүнүгүндө муза — искусство, илим жана маданияттын коргоочусу болгон кудайлар болгон. Ошондуктан “музеон” илимпоздор, сүрөтчүлөр, философтор чогулуп, чыгармачылык менен алектенген руханий борбор катары кызмат кылган.

Азыркы түшүнүктөгү алгачкы коомдук музей — 1683-жылы Англиянын Оксфорд шаарында ачылган Ашмол музейи (Ashmolean Museum). Бул жерде археологиялык табылгалар, табият таануу экспонаттары жана сүрөттөр коюлган. Ал тарыхта коомчулукка ачык болгон биринчи музей катары калды.

Андан соң Европанын башка өлкөлөрүндө ири музейлер пайда боло баштады. Мисалы, Франциядагы Лувр музейи 1793-жылы Француз революциясынан кийин элге эшигин ачып, баалуу көркөм чыгармалар элге жеткиликтүү болууга шарт түзгөн. Бул окуя дүйнөдө музейлердин жалпы коомчулукка арналган мекеме болушунун башаты катары бааланат.

Эл аралык музей күнү качан жарыяланган?

1977-жылы Эл аралык музейлер кеңеши (ICOM – International Council of Museums) тарабынан 18-май — Эл аралык музей күнү деп белгиленген. Бул күндүн негизги максаты — коомчулуктун музейлерге болгон көңүлүн буруп, алардын маданиятты сактоодогу жана билим берүүдөгү маанисин таанытуу.

Ар жылы бул күн ар башка ураан менен белгиленип келет. Мисалы:

- 2018-жыл — “Музейлер жана маданий мурастар”



- 2020-жыл — “Музейлердин келечеги: калыбына келүү жана кайра ойлоону”

- 2023-жыл — “Музейлер, туруктуу өнүгүү жана коомдук жыргалчылык”

Бул темалар музейлердин билим берүү, социалдык өнүгүү жана жарандык аң-сезимди калыптандыруудагы ордун баса белгилеп турат.

Эл аралык музей күнүндө дүйнө жүзүндөгү миндеген музейлер эшигин акысыз ачып, элге өз казынасын тартуулашат. Бул күндү өзгөчө маанайда тосуп алуу үчүн төмөнкүдөй иш-чаралар уюштурулат:

- “Музей түнү” — музейлер түн ичинде иштеп, лампанын жарыгында экспонаттар менен таанышуу мүмкүнчүлүгүн берет.

- Жандуу театрлашкан көрсөтүүлөр — музей кызматкерлери тарыхый каармандарга айланып, экспонаттар “тирилип”, жандуу баяндоого айланат.

Мисал: Германиядагы Берлин музей аралында (Museumsinsel) түн ичинде музыка, театр жана көргөзмөлөр коштолгон чоң иш-чара өтөт. Франциядагы Лувр музейинде 18-майда миндеген туристтер “Мона Лизаны” көрүү үчүн узун кезекке турушат.

Кыргызстандын музейлери — элдин руханий мурасы

Кыргызстандын ар бир аймагында элдин тарыхын, маданиятын чагылдырган музейлер бар. Өзгөчө 18-майда Кыргыз Улуттук тарых музейи (Бишкек) жана Сулайман-Тоо музей-комплекси (Ош) атайын иш-чараларды өткөрүшөт.

Акыркы жылдары кыргыз музейлеринде да интерактивдүү программалар жайылып жатат. Балдар жана жаштар үчүн улуттук кийим кийүү, комуз чертүү, кымыз ичүү, кол

өнөрчүлөрдүн эмгегин көрүү сыяктуу жандуу мастер-класстар уюштурулууда.

Кызыктуу факт: Сулайман-Тоодогу музей — тоонун ичине кирип жасалган дүйнөдөгү сейрек музейлердин бири. Ал ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген.

Дүйнөлүк музейлерде болгон кызыктуу окуялар:

- Париж, 2015-жыл. “Музей түнү” учурунда бир бала Луврдагы сүрөттөрдү карап жатып, сүрөттөгү адам өзүнүн чоң атасы экенин тааныган. Көрсө, ал киши француз армиясында кызмат өтөп, ошол кездеги сүрөтчүлөрдүн биринин чыгармасында түшүп калган экен.

- Египетте музейдин эски дубалдарынан жашыруун бөлмө табылып, байыркы тексттер, жазма булактар табылган.

Тарых жоголсо — эл жоголот. Музей — бул жөн гана экспонаттардын жыйындысы эмес, бул элдин эс тутуму, руханий байлыгы, улуттун жаны. Ар бир таш, ар бир кийим, ар бир сүрөт өзүнүн тарыхын айтып турат. 18-май — музейге барып, ошол “үнсүз баяндоону” угууга эң мыкты мүмкүнчүлүк.

Келгиле, ушул күндү тарых менен баарлашып, ата-бабалардын үнүн угуу күнү катары кабыл алып, музейлерге болгон мамилебизди жаңы деңгээлге көтөрөлү.



Малика Токтосунова

ЭКИ ДИПЛОМ – БИР МАКСАТ

Бүгүнкү күндө жаштар үчүн билим алуунун, тажрыйба топтоонун жаңы мүмкүнчүлүктөрү кеңейип жатат. Ош мамлекеттик университети сунуштаган КОШ ДИПЛОМ программасы аркылуу студенттер чет өлкөлүк жогорку окуу жайларында окуп, дүйнө таанымын кеңейтип, эл аралык тажрыйбага ээ болууда.

Бул жолу бизге дал ушундай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай учурда Казакстан Республикасынын баш калаасы Астана шаарындагы Евразия Улуттук университетинде окуп жаткан Гүлкайыр Курмушуева жана Мадина Аскарбекова чет жердеги кыйынчылыктар, артыкчылыктар тууралуу айтып беришти. Алардын таасирлери башка студенттер үчүн багыт болот деген ишеничтебиз.



Менин аты-жөнүм — Курмушуева Гүлкайыр Кылычбековна. Азыркы учурда Ош мамлекеттик университети менен Л.Н. Гумилев атындагы Евразия улуттук университетинин кош диплом программасынын 3-курсунун студентимин. Бул программа аркылуу эки өлкөнүн алдыңкы жогорку окуу жайларында билим алып, эл аралык тажрыйба топтоп жатам. Бул мүмкүнчүлүк — менин жашоомдогу эң маанилүү жана баалуу кадамдардын бири болду.

Казакстанга келер алдында бул өлкө тууралуу көп деле маалымат издеген эмесмин. Ичимден гана: “Балким, Ошко окшош, бир аз чоңураак шаардыр” деп ойлочумун. Бирок Астанага келгенден кийин бул ой-пикирлерим түп-тамырынан өзгөрдү. Астананын асман тиреген имараттары, таза абасы, жашыл бак-дарактар менен курчалган көчөлөрү мага чоң таасир калтырды.

Эң алгач көзгө урунганы — бул көчөлөрдүн тазалыгы болду. Кечинде күн сайын көчөлөрдү суу чачып тазалап турушат. Муну көрүп ичин жылып, кээде суктанып кетесиң. Ошол эле учурда, ичимден: “Эмне үчүн биздин Кыргызстанда мындай

Гүлкайыр Курмушуева:

«Чет өлкөдө билим алуу — көптөгөн студенттердин кыялы»

болбойт?» — деген суроо жаралды. Казакстан менен Кыргызстанды салыштыра келсем, айрым тармактарда биз артта калгандай сезилди. Бул ойлор мен үчүн оор болсо да, ошол эле учурда элимдин келечеги үчүн тынчсызданууга жана аракет кылууга түрткү берди. Анткени өнүгүү билимден башталат. Билимдүү жаштар бар жердин келечеги бар.

ЕНУдагы билим берүү процесси мага чоң мотивация берди. Бул жактагы мугалимдер талапты катуу коюшат, дал ошол талаптар билимдин сапатын арттырат. Ар бир тапшырма өз убагында жана так аткарылышы керек. Сабактар кызыктуу жана мазмундуу өтөт. Студенттердин өз алдынча иштөөсүнө, илимий изилдөөлөргө жана презентацияларга өзгөчө маани берилет. Мисалы, бир жолу темалык баяндама даярдоо тапшырмасы берилгенде, дароо эле китепкананын электрондук базасынан керектүү маалыматтарды таап, ийгиликтүү бүтүргөм. Бул сыяктуу шарттар Кыргызстанда акырындап калыптанып келатканы менен, Казакстанда буга чейин эле жакшы жолго коюлуптур. Билим берүү тартибинен тышкары, бул жакта билим алуудагы атаандаштык да жогору. Студенттер өтө тырышчаак жана жоопкерчиликтүү.

Албетте, жаңы чөйрөгө көнүү оңой болгон жок. Жаңы шаар, жаңы достор, жаңы тартип... Бирок алгачкы оор күндөрдө курбум Эльнура казак тилин өздөштүрүүдө, маданиятты түшүнүүдө мага чоң колдоо көрсөттү. Андан соң башка курбуларым менен да ынак мамиле түзүп, азыр алар менен чыныгы достордору болуп калдык. Бирге майрамдарды уюштуруп, мугалимдерге белек даярдап, жаратылышта эс алып, пикникке чыгып турабыз.



(Уландысы кийинки бетте)

Студенттик күндөр ар түрдүү окуяларга бай болот эмеспи. Бир жолу Жаңы жыл майрамын уюштуруп, ар бирибиз улуттук кийим кийип, маданий концерт коюп бергенбиз. Муну менен катар эл аралык студенттердин фестивалына катышып, кыргыз элинин маданиятын таанытуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Бош убактыбызда кыргызча, казакча ырларды ырдап, кызыктуу күндөрдү бирге өткөрөбүз.

Кураторубуз Айгүл Сериковага терең ыраазычылык билдирем. Анткени үйдөн алыс болуп, үйдүн тамагын сагынганыбызды сезип, үйүнө конокко чакырып, улуттук тамактар менен сыйлаган. Андан соң Астананын кооз жерлерин көрсөттү. Бул менен ал жөн гана жетекчи эмес, чыныгы тарбиячы экенин далилдеди. Ошондой эле, Жазира Хасенова аттуу мугалимибиз биринчи курста Казакстандын тарыхы боюнча онлайн сабак берген. Бул жакка келгенде бизди өз тууганындай тосуп алып, жакшы сөзү жана жылуу мамилеси менен көңүлүбүздү көтөрдү.

Казакстанга келгенден бери жашоо образым да өзгөрдү. Спорт менен машыгуу мен үчүн көнүмүшкө айланды. Мени суктандырганы — бул жактагы элдин ден соолугуна болгон жоопкерчиликтүү мамилеси. Эртең менен, кыштын суугуна карабай, кары-жаш дебей чуркап жүргөндөрдү көрүп, мен да ошол адатка өттүм. Университеттин спорт аянтчаларында машыгууга бардык шарттар түзүлгөн.

Кош диплом программасы — бул жөн гана билим алуу эмес, чоң мүмкүнчүлүк. Бул программа мага Кыргызстанда же Казакстанда гана эмес, Европа өлкөлөрүндө да окуп, иштөө мүмкүнчүлүгүн берип жатат. Өзгөчө тил үйрөнүү аркылуу келечекте котормочулук, билим берүү, журналистика же дипломатия тармактарында иш алып барууга ишеним пайда болду.

Мындай чоң мүмкүнчүлүк үчүн Ош мамлекеттик университетине терең ыраазычылык билдирем. Чет өлкөдө билим алуу — көптөгөн студенттердин кыялы. Бирок бул кыялга аракет, эмгек жана ишеним менен гана жетүүгө болот. Башка студенттерге да ушул сыяктуу программаларга активдүү катышып, өзүн өнүктүрүүгө кеңеш берер элем. Анткени бул жөн гана диплом алуу эмес, дүйнөгө болгон көз карашты кеңейтүү, жаңы чөйрөдө өз ордунду табуу жана өзүнө болгон ишенимди арттыруу дегенди билдирет.

Бул программа мага билимден сырткары жаңы досторду, жаңы маданият жана жашоого болгон жаңы көз карашты тартуулады. Мен бир гана өз тармагымда эмес, искусство, тил үйрөнүү, адабият жана дүйнөлүк билим берүү системасында да баалуу тажрыйба топтоп жатам. Студенттик жашоонун эң сонун, алтын учурларын ушул университетте өткөрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Бул жылдар — менин жашоомдогу эң жарык, есте кала турган барактардын бири болуп калары шексиз.

Мадина Аскарбекова:

«Мекенибизди, үй-бүлөбүздү, досторубузду сагынабыз»

Мен, Мадина Аскарбекова, 2004-жылы Ош шаарында туулгам. Азыркы учурда Астана шаарындагы Евразия Улуттук университетинде (ЕНУ) 3-курста окуп жатам. Астанага биринчи жолу барганда шаарга суктанбай коё алган жокмун. Абасы таза, көчөлөрү кең, жашыл шаар экен. Архитектурасы өзгөчө — бийик, заманбап, көз жоосун алган имараттар шаарга өзгөчө көрк берип турат. Коомдук транспорттору да абдан ыңгайлуу.

Казакстандагы жогорку билим берүү системасы Кыргызстандыкына көп жагынан окшош. Бирок байкаган негизги айырмачылык — бул мугалимдердин катуу талап койгону. Алар сабакка өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылышат жана студенттерден да ошону күтүшөт. Окуу материалы терең, практикага багытталган, студенттердин өз алдынча изденүүсүнө чоң көңүл бурулат.

Тайпалаштарым өтө аракетчил, тырышчаак жана билимге умтулган жаштар. Алардын көпчүлүгү сабак менен бирге кошумча жумуштарда да иштеп жүрүшөт. Ар кимдин өзүнүн хоббиси, максаты, кыялы бар. Мындай чөйрөдө болуу өзүңдү да өнүгүүгө түртөт. Күн сайын бир кадам алдыга жылуу үчүн аракет кылууга аргасыз болосуң. Конкуренция күчтүү. Биз да алардан артта калбайын деп аракет кылып, бат эле жаңы шартка көнүп кеттик.

Алгачкы күндөр оңой болгон жок. Университет чоң болгондуктан, аудиторияларды таппай көп убара тарттык. Кээде сабакты түшүнбөй калганда тайпалаштардан жардам сурачубуз.

Сабактан сырткары жашоо да көңүлдүү өтөт. Астанадагы студенттик жашоо динамикалуу: ар кандай иш-чаралар, акысыз тренингдер, мастер-класстар, маданий кечелер, концерттер үзгүлтүксүз өтүп турат.



Биз студенттик кеңеш уюштурган кечелерге катышып, ар түрдүү шаардык иш-чараларга барып, шаарды кыдырып турабыз.

Спорт менен машыгууну Астанада баштадым. Бул жакта элден соолугуна өзгөчө көңүл бурат экен. Эртең менен каарысы-жашы дебей чуркап, көнүгүү жасап жүргөн адамдарды көрүп, мен да көнүп кеттим. Сыртта жайгашкан ачык спорт аянтчалары — бул өзүнчө мотивация.

Астанада жүрүп мекенибизди, үй-бүлөбүздү, досторубузду сагынабыз. Кээде мекендештер менен улуттук тамактарды жасап, жаратылышка чыгып, бир туугандык мамилени чындап турабыз.

Кош диплом программасы мага чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачты. ЕНУ — бул эл аралык студенттер көп чогулган университет. Бул жактан корей, кытай, түрк, украин, немец, тажик жана башка көптөгөн улуттардын өкүлдөрү менен таанышып, достоштум. Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай кармап калганым үчүн учурда өзүмө ыраазы болуп жатам.

Бул окуу жылында мен өзүмдү чыныгы студент катары сездим. Жаңы шаарды таанып-билдим, билим алдым, кызыктуу күндөрдү өткөрдүм, кыйынчылыктарды жеңдим, өзүмдү таптым. Бул жыл мен үчүн чоң сыноо жана чоң мүмкүнчүлүктүн жылы болду.



С. Маматкары уулу

МЕН ТАНДАГАН ЖОЛ

Ар бир адамдын жашоосунда кесип тандоо, өз жолун табуу — маанилүү жана татаал чечим. Айрымдар кайсы багытка баш урарынан эрте билишсе, башкалар өз ордун таап кеткенге чейин көп жолу жаңылып, кайрадан аракет кылууга аргасыз болушат. Бул — кадимки көрүнүш. Бизге бүгүн ОшМУнун таланттуу студенти Темирлан Аданбаев өзүнүн кесипке болгон издөө жолу, коомго салым кошуу тилеги жөнүндө айтып берди. Бул окуя ар бир студентке дем берип, өзүңө ишенүүнүн маанисин дагы бир ирет эске салат деп ишенебиз.



Саламатсыздарбы! Менин аты-жөнүм Темирлан Аданбаев. Алай районунун кулуну болом. Учурда Ош мамлекеттик университетинин математика, физика, техника жана маалыматтык технологиялар институтунун Информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары адистигинде 4-курста окуйм.

Мектепти аяктап жатканда көпчүлүк жаштар сыяктуу эле мен дагы кесип тандоодо көп ойлонуп, бир топ кыйналдым. Искусствобу, медиа тармагыбы, же ITби? Бирок акырында “мен коомго кандай пайда алып келе алам?” деген суроонун негизинде IT багытын тандадым. Ооба, кесип жөн гана акча табуунун жолу болбостон, ал коомго салым кошуунун да маанилүү булагы болуп саналат эмеспи. Биз келечекти ойлогон, жаратман муун болушубуз керек.

ОшМУга келгенден кийин программист болом деген үмүтүм алсырай баштады. Университет толук кандуу билим берип, сени даяр адис кылып чыгарат деп ойлоптурмун. Бирок кийин түшүндүм: ийгиликке жетиш үчүн студент өзү аракет кылышы керек экен. Ошентип мен өз алдынча билим алып, тил курстарына, программалоо сабактарына катышып, улуу студенттерден кеңеш алып, күн-түн дебей окуп баштадым.

ӨЗҮМДҮ ИЗДЕП

2-курстун ортосунда өзүмдү “балким программист боло албайм” деп ойлой баштадым. Ал тургай башка тармакка өтүүнү да ойлоп жүрдүм. Бирок шашылбай, өзүмдү ар тараптан сынап көрүүнү туура көрдүм.

Ыктыярчы болуп, “Дебатчы” клубунун Ош шаарындагы бөлүмүн ачып иштедим. Тренинг, семинарларды өткөрдүм, башка шаарларга чыгып спикер болдум.

Коомубуздагы жаштардын өз маданиятын, тарыхын билбегендиги мени түйшөлттү. Ошондуктан “Агартуу” деген долбоор ачып, социалдык тармактар аркылуу билим берүүгө чакырган контенттерди жаратып баштадым. Театр жаатында да аракет кылып, Чыңгыз Айтматовдун “Деңиз бойлой жорткон Ала Дөбөт” пьесасында баш каармандын образын жараттым. Бизнеске да кызыгып, жеке иш баштоого аракет жасадым. Булардын баары мага бир нерсени үйрөттү — адам өзү үчүн да, коом үчүн да бирдей аракет кылышы керек экен.

Жолдо сонун досторду таптым. Айрыкча колдоочу чөйрө — бул ар бир адамга керек. Досторум мага кубанычта шерик, кыйынчылыкта таяныч болушту. Ата-энемдин колдоосу мен үчүн өзгөчө маанилүү болду. Аларга да терең ыраазымын. Ини-



карындаштарыма бир кеңеш — жакшы тааныштарды тандагыла. Себеби жалгыз дарак токой болбойт.

ТУУРА ЭМЕС ЖОЛДУН ӨЗҮ ЖОК

Быйыл мен 4-курста окуп жатам. Убакыт өттү. Тажрыйба топтолду. Азыр артка кылчайып карасам, ОшМУга туш болуп калышым, IT тандашым, башка багыттарда өзүмдү сынашым — баары бекеринен эмес экенин түшүндүм. Азыр программист болууга кайра кайтып, бул тармакта билим берип, жеке стартап жазып жатам. Максатым — билим берүү тармагына IT аркылуу салым кошуу. Учурда жеке мектепте иштеп, программалоо боюнча окуучуларга сабак берем. Мындан тышкары, “Ачык кеп” аттуу подкастты алып барып жатам.

Мен жаштарга айтарым — баарына жетишсе болот. Иштеп да, окуп да, эс алып да, активдүү жашоо мүмкүн. Болгону туура чөйрө, туура максат жана туруктуу аракет керек.

Мен чоң ийгиликке жеткен адам эмесмин, бирок туура жолдо бара жатам. Кесипти туура эмес тандадым деген түшүнүк болбошу керек. Ар бир кесип ардактуу. Туура эмес чечим болбойт — чечкинсиздик гана туура эмес. Андыктан бир орунда турбаңыз. Аракет кылыңыз. Девид Боуинин сөзү бар: “Эгер мындан ары өнүгө албайм десең, ошол күндөн баштап жашооң мурдагы из менен айлана баштайт”.

Өзүбүздү өнүктүрүүнү токтотпойлу. Жакшы адамдар менен бололу. Анткени Кыргызстандын келечеги — биздин колубузда.

Айганыш Нурлан кызы

Китеп жөнүндө

Ар бир доордун, ар бир улуттун, ар бир инсандын рухий бийиктигинин ченеми – ал сөзгө, билимге, китепке кандай мамиле жасайт деген суроого байланыштуу. Китеп – тарыхты сактаган, адамзаттын акылын, тажрыйбасын муундан муунга өткөрүп берген керемет курал. Биз бул санда китеп тууралуу улуу инсандардын терең ойлорун чогулттук. Бул цитаталар ар бир окурмандын жүрөгүнө жетип, кайрадан китеп бетин ачууга түрткү болот деген ишеничтебиз. Китеп менен дос бололу. Китеп – караңгыда чырак, жалгыздыкта жан жолдош, билим алууда мугалим, иш үстүндө кеңешчи боло алат.



Китеп адамды канаттуу кылат. **Ф. В. Гладков**

Сен китепти ачасың, ал сени... **Ч. Айтматов**

Китептери жок үй, жаны жок денедей. **Цицерон**

Эч качан жеңил-желпи китептерди окубагыла. **Р. Эмерсо**

Колунда жакшы китеби бар адам эч качан жалгыз болбойт.
К. Гольдони

Китепти ойлобой окугандык, тамакты сиңирбей ичкенге барабар.
Э. Борк

Адамдын ким экенин, анын кызыккан китебинен байкоого болот.
С. Смайлс

Китеп окууну жакшы көрбөгөн адамдар, ой жүгүртүүнү да жакшы көрүштөйт. **Д. Дидро**

Жаман жолдоштун таасири кандай болсо, жаман китептин таасири да ошондой. **Филдинг**

Дүйнөдө мыкты китептер көп, бирок алар окуй билгендер үчүн гана мыкты. **Д. И. Писарев**

Жакшы китеп жазуу үчүн өмүрдүн жарымы аздык кылса, аны оңдоо үчүн өмүрдүн калганы аздык кылат. **Ж. Руссо**

Китептер - тилекти пайда кылып, аны өмүргө чакырып, ой толгоого кириптер жасап, ой-пикирдин өз алдынчалыгын тарбиялайт.
С. Г. Струмилин

Китеп - өзүнүн баа жеткис жүгүн жүктөп алып, кылдаттык менен мезгилдин толкунун жиреп, укумдан тукумга карай багыт алган ойдун кемеси. **Ф. Бекон**

Накта чыныгы билимдүү болуш үчүн адам мыкты китептерди, башкача айтканда акыл эстүү жана терең ой жүгүрткөн адамдар жазган китептерди тандоосу керек. **У. Чэннинг**

Дүйнөдө китептен сүйкүмдүү дос жок. **А. Навои**

Китеп - сыйкырчы. Дүйнөнү жаңырткан да китеп. Адамзаттын өлбөс-өчпөс изи да китепте. Ал адамдын оюнун жарчысы. Китепсиз дүйнө жапайылардын дүйнөсү. **Н. А. Морозов**

Китеп - биздин ой жүгүртүү мүмкүнчүлүгүбүздү кыймылга келтирген чакан курал, ал биздин акыл-эсибиз менен болгон күрөштө көмөк берген кыймылдаткыч. **Э. Фагэ**

Китепке ээ болуу биздин ата-бабабызга азапка турган. Азыркы убакта биз китепти тандай албай кыйналабыз. Биз окуу үчүн китепти тандоодо көсөм болушубуз керек. **Д. Леббок**

Китеп бир муундун экинчи муунга калтырган осуяты; карыялардын жаштарга берген кеңеши, эс алууга бараткан сакчынын анын ордуна келген сакчыга берген буйругу. **А. Герцен**

«Китеп — бул адамзаттын жандуу эс-тутуму. Ал убакыттын сыноосуна туруштук берип, ар бир доордун үнүн кийинки муундарга жеткирип турат.» **Курт Воннегут**

Китеп окугандардын үч түрү болот: биринчиси - окуйт, бирок түшүнбөйт; экинчиси - окуйт да түшүнөт; үчүнчүсү - окуп түшүнүп, анын жазылбай калган жагын да байкайт. Жакшы китептин шек келтирбеген белгиси, ал адам баласы улам улгайган сайын жакканында. **Г. Лихтенберг**

Китепти тандоо керек. Китепти сүйүү керек. Китепке ишенүү керек. Китептин жардамы менен жашоого ыңгайлашууну жана ийкемдүүлүктү өздөштүрүү зарыл. Жакшы китепкана, китепте аалам дүйнөнүн чагылдырылышы. Китепти тандай билүү илим гана эмес, өнөр (искусство) дагы. **Н. А. Рубакин**

Китеп - билим булагы, китепти сүйө билгиле. Ал турмушунарды жеңилдетип, ой пикирдин, сезимдин, окуянын чиеленген түйүнүн чечүүгө жардам берип, адамды жана өзүн-өзү урматтоого үйрөтөт. Өзүмдөгү бардык жакшы нерсе үчүн мен китепке милдеттүүмүн. Мен канчалык көп окуган сайын, китептер мага жашоо сырын ачып, өмүрүм кызыктуу да, маңыздуу да, маанилүү да боло баштады.

М. Горький

КЫРГЫЗ ЖАШТАРЫ “NAVRUZ WORLD YOUTH FESTIVAL 2025” ФЕСТИВАЛЫНА КАТЫШТЫ

15–21-март күндөрү Тажикстанда “Navruz World Youth Festival 2025” аттуу эл аралык жаштар фестивалы өтүп, дүйнөнүн ар тарабынан келген жүздөгөн жаш лидерлерди бириктирди. Иш-чараны Тажикстандын Өкмөтүнүн алдындагы Жаштар иштери жана спорт боюнча комитети уюштуруп, ага атайын чакыруу менен бир катар мамлекеттерден делегаттар катышты.

Кыргызстан бул ири платформадан четте калган жок. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жана Кыргызстан Жаштар кыймылы тарабынан тандалган 24 делегаттан турган кыргыз жаштарынын тобу фестивалга жигердүү катышып, өлкөбүздүн атын татыктуу алып чыгышты. Делегация курамы чыгармачыл, демилгелүү жана лидерлик сапаттары менен айырмаланган жаштардан түзүлгөн.

Фестивалдын жүрүшүндө делегаттар Душанбе, Пенжикент, Истаравшан жана Худжанд шаарларын кыдырып, бир катар маанилүү маданий жана социалдык иш-чараларга катышышты. Программа төмөнкүдөй иш-чараларды камтыды:

- Жеңиш паркында бак отургузуу акциясы – тынчтыктын жана келечектин символу катары;

- Исмоили Сомонинин эстелигине гүлчамбар коюу – тарыхка жана мамлекеттүүлүккө болгон урматты билдирүү максатында;

- Панелдик сессиялар – “Глобалдык диалог: жаштар менен иштөөдөгү мыкты тажрыйбалар” деген темада;

- Маданий кечелер жана улуттук мурастар көргөзмөсү – ар улуттун салтын тааныштыруу үчүн.

Кыргыз делегациясы бул иш-чарада өзгөчө активдүүлүк жана ынтымак менен айырмаланып, биримдиктин, эл аралык достуктун символуна айланды. Ар бир делегат — Кыргызстандагы жаштардын жигердүүлүгүн, креативдүүлүгүн жана дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүртүүгө болгон жөндөмүн көрсөтө алды. Алар бул сапар аркылуу өз ара түшүнүшүү, дипломатиялык байланыш жана эл аралык мамилелердин негиздерин тереңирээк өздөштүрүп кайтышты.

Кызыктуу учурлар:

- Худжанд шаарындагы XII кылымда курулган Шейх Муслихиддин мавзолейине барышып, тарых менен бетмебет жолугушту.

- Ар кайсы өлкөлөрдүн



өкүлдөрү менен пикир алмашып, достук байланыштарды түзүштү.

- Фестивалдын ар бир мүнөтү жаштар үчүн баа жеткис тажрыйба, жаңы көз караш жана келечекке ишеним тартуулады.

Бул фестиваль — жаштардын үнү тынчтык жана өнүгүүнүн үндөшү экенин дагы бир жолу далилдеген иш-чара болду. Ал дүйнөлүк достукту бекемдөөгө, маданий ар түрдүүлүктү урматтоого жана биргеликте өнүгүүгө жол ачты.

Кыргызстандын жаштары алдыга умтула берсин! Туубуз дүйнө жүзүндө желбирей берсин!

Эл аралык мамилелерди чыңдоо багытындагы мындай аянтчалар жаштар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн ачкычы болуп саналат. Биздин делегация фестивалдын жыйынтыгында достукту бекемдөө максатында сүрөткө түшүп, “Келечекте да бирге болобуз!” деген тилек менен кайтышты.



Бектур Метинали уулу

ЖЕҢИШ

Сүрөттүн аталышы: «Жеңиш»

Автору: Пётр Кривоногов (1911–1967)

Жазылган жылы: 1948-жыл

Өлчөмү: 400 × 877 см

Техника: Майлуу боёк

Сакталган жери: Россия Федерациясынын Борбордук куралдуу күчтөр музейи (Музей вооружённых сил России), Москва шаары



Петр Алексеевич Кривоногов тарабынан 1948-жылы тартылган “Жеңиш” аттуу сүрөтү – Улуу Ата Мекендик согуштун бүтүшүн жана фашизмдин үстүнөн Советтер Союзунун жеңишин көрсөткөн өтө маанилүү жана символикалуу чыгарма болуп эсептелет. Бул сүрөт аркылуу автор тарыхый бир учурду гана эмес, ошол учурдагы адамдардын жан дүйнөсүн, эмоцияларын, кайгысын жана кубанычын таасын сүрөттөп берген.

Сүрөттө 1945-жылдын 2-майындагы окуя – советтик армиянын Германиянын борбору Берлинди басып алып, Рейхстаг имаратын ээлеген учур чагылдырылган. Бул күн Европада Экинчи дүйнөлүк согуштун соңуна чыкканын билдирип, Советтер Союзу үчүн тарыхый чоң мааниге ээ болгон. Кривоногов ушул учурду тандап алып, анын эмоциялык жана тарыхый салмагын терең ачып көрсөткөн.

Сүрөттө көрүнүп тургандай, советтик жоокерлер Рейхстагдын тепкичтеринде чогулуп, колдоруна куралдарын жана каскаларын көтөрүп, жеңишти кубануу менен тосуп жатышат. Алардын жүздөрүндө жеңиштен кийинки кубаныч, жеңиш сезими жана тирүү калганына ыраазычылык

байкалат. Айрымдары колдорун көтөрүп, асманга карап, кээ бирлери ыраазычылык менен кучакташып, кээ бирлери согуш талаасындагы санаалаштарын эстеп жаткандай көрүнөт. Бул көрүнүш – жөн гана жеңиш эмес, ошол жеңиш үчүн берилген курмандыктардын баасын сезүү, тагдырга жана жашоого болгон терең түшүнүк.

Сүрөттүн композициясы абдан так жана ойлонулган. Алдыңкы планга жоокерлер чыгарылган. Алар согуш талаасынан жаңы эле чыккандай чаңга жана түтүнгө оролгон. Арт жагында – жарым-жартылай талкаланган Рейхстаг имараты турат. Анын дубалдарына атылган октордун жана снаряддардын издери түшкөн. Имараттын кыйрашы фашизмдин кыйрашы, анын тарых аренасынан жоголушунун символу катары көрсөтүлгөн. Ал эми жоокерлердин чогулушу жана бирге майрамдоосу – элдин биримдигин, бир максат үчүн күрөшкөнүн жана жеңишке бирге жеткенин билдирет.

Петр Кривоногов бул сүрөттү жазууда жөн гана элди кубантып коюуну эмес, согуштун чыныгы жүзүн, жоокерлердин тарткан азабын жана алардын каармандыгын таасын көрсөтүүнү максат кылган. Сүрөт реалдуу

окуяларга, чыныгы жоокерлерге жана согуш талаасындагы атмосферага негизделип тартылган. Художник өзү да фронттук сүрөтчү болгондуктан, согуштун реалдуулугун терең сезип, көркөм чагылдырууда анык эмоция жана күбөлүктү кошо берген. Кривоногов өз сүрөтүндө согуштун трагедиясын эмес, ошол трагедияны жеңген адамдык кайраттуулукту жана эрдикти даңазалаган. Анын сүрөтүндөгү ар бир жоокер – бул абстракттуу фигура эмес, реалдуу адам. Алардын жүздөрүндө кайгы, чарчоо, кубаныч жана тынчтыкка болгон үмүт аралашып турат. Бул сүрөттө бир дагы адам жөн жеринен тартылган эмес – ар бир фигура өзүнүн жеке тарыхын алып жүргөндөй сезилет.

Сүрөт бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын Куралдуу Күчтөрүнүн Борбордук музейинде (Москва шаарында) сакталууда. Бул музей Улуу Ата Мекендик согуш жана Россиянын аскердик тарыхы боюнча эң чоң жана баалуу экспонаттарга ээ. “Жеңиш” сүрөтү музейдеги эң чоң жана маанилүү сүрөттөрдүн бири болуп саналат. Анын өлчөмү 4 метр бийиктикте жана 8.77 метр туурасында болгондуктан, көрүүчүнү сүрөттөлүп жаткан окуянын ичине алып кирип, аны реалдуу сезүүгө шарт түзөт. Сүрөттүн уникалдуулугу – ал бир эле учурда эпикалык жана эмоционалдык мүнөзгө ээ. Ал чоң масштабдагы тарыхый окуяны көрсөткөнү менен, ошол эле учурда жөнөкөй жоокерлердин ички дүйнөсүн, алардын жеке сезимдерин да чагылдырат. Бул чыгарма көрүүчүдө сыймыктануу, ыраазычылык жана таазим сезимин ойготот.

Петр Кривоногов “Жеңиш” сүрөтү аркылуу адамзат тарыхындагы эң кайгылуу жана кандуу согуштардын биринде жеңишке жетиш үчүн кандай курмандыктар берилгенин эстен чыгарбоого чакырган. Ал жеңишти аздектөөгө, тарыхты урматтоого жана тынчтыктын баасын түшүнүүгө үндөгөн. Бул сүрөт Улуу Жеңишти эстеген муундар үчүн гана эмес, азыркы жана келечек муундар үчүн да тарыхый сабак, маданий эстелик болуп кала берет.

Малика Токтосунова

КЫЯЛДАН БИЗНЕСКЕ КАРАЙ

Элчибек Орозбеков:

"Издөнүүдөн эч качан чарчаба!"

Мен, Элчибек Орозбеков Мухаммадинович, 2003-жылы Жалал-Абад облусунун Ноокен районуна караштуу Кочкор-Ата шаарында туулгам. Учурда Ош мамлекеттик университетинин математика, информатика жана техника институтунун 4-курсунун студентимин.

Окуп жүргөн кезимде инженер болууну кыялданчумун. Бирок кийинчерээк бизнеске болгон кызыгуум артып, бул тармак тууралуу бир нече китептерди окуп, улуулардан кеңеш алдым. Натыйжада бизнес жаатына кызыгуум артып, жаңы максаттар пайда болду.

11-классты ийгиликтүү аяктагандан кийин борборубуз Бишкек шаарындагы КТМУга тапшыргам. Тилекке каршы, экзаменден өтө албай калдым. Ошондон кийин башка окуу жайларга көңүлүм тартпай калды. Үй-бүлөм "ОшМУга тапшыр" дегенде, макул болдум.

Бир күнү менин жашоомдо өзгөчө окуя болду. Университетте иш-чара өтүп жаткан. Кокусунан ошол иш-чарага катышып калдык. Анда "Enactus" тууралуу сөз болгон учурда, өзүм үчүн жаңы дүйнөнүн эшиги ачылгандай болду. Кийин бул уюмга мүчө болуп, өз долбоорлорум менен бөлүшө баштадым. Жаңы чөйрөдө жүрүп бир нерсеге көзүм жетти: бизнес акча табуу үчүн гана эмес, коомго да пайда алып келген болушу керек экен.

Менин алгачкы долбоорлорумдун бири — "Эко Келечек" деп аталып, күнүмдүктүрмушта колдонулган бөтөлкөлөрдөн шыпыргы жасап чыгуу идеясына негизделген. Бул демилге аркылуу биринчи жолу коомчулукка таанылып, УТРК жана Т-Медиа сыяктуу телеканалдарга чакырылып, экологиялык

көйгөйлөрдү чечүүгө кошкон салымым үчүн колдоого ээ болдум.

Азыр "Enactus" академиясында ар кандай студенттер келип, билим алышууда. Мени да семинарларга, сабактарга чакырып турушат. Ар бир таанышкан адам менен бирге иш баштоого аракет кылам. Эң эсте калган учурлардын бири — "Маткасымов" заводунун негиздөөчүсү Убай Маткасымов биз жасап жаткан "Эко Келечек" долбооруна кызыгып, атайын Бишкекке чакырганы болду. Ал жерден үй буюмдарын жасап чыгаруучу өндүрүш менен таанышып, чоң тажрыйбага ээ болдум. Байке менен жүрүп, анын ишмердүүлүгүн көрүү мага дем берип, багытымды бекемдөөгө жардам берди.

Айта кетчү нерсе — ар бир жогорку окуу жайдын өзүнүн "Enactus" командасы бар. Бул командада жаштардын идеялары, чеберчилиги, жараткан иштери бааланат. Жыл сайын студенттик тайпалар арасында сынак өтүп, анда бир жыл ичинде жасалган иштер талкууланат. Биринчи орунду алган команда дүйнөлүк аренада Кыргызстанды таанытууга мүмкүнчүлүк алат. 2022-жылы биздин "Эко Келечек" долбоору "Эң мыкты экологиялык долбоор" наамын алып, дүйнөлүк деңгээлдеги сынакта таанылган.

Ошондой эле студенттик жылдары "Брейн-ринг" интеллектуалдык оюндарында ийгиликтерге жетишип, кийин өзүм тайпа түзүп, жаңы жеңиштерге жетиштик. Бир орунда туруп калуу деген менде жок болчу. "Ширин Тарых" аттуу этно-шириндик долбоорун ишке ашырдык. Бул демилге дагы телеканалдардын кызыгуусун жаратты.

Аракеттин жыйынтыгында дебат клубунда да активдүү болуп, ар кандай иш-чараларга катыштым. Ош шаарында студенттик жашоом ийгиликтерге бай болду.

Кийин "Арстанбап" аттуу дагы бир долбоор баштадым. Анда Арстанбап айылындагы жаңгактарды туздалган жана ширин кылып сатуу идеясын ишке ашырдык. "Алайкуу" менен келишим түзүп, продукцияны сатууга кириштик. Кээ бир айларда жакшы киреше алып келди. Бул ишке үй-бүлөм абдан колдоо көрсөттү. Ооба, кыйынчылыктар болгон, бирок ошол күндөр мен үчүн бактылуу көз ирмемдер катары эстелип калды.

4-курс болуп калганда, белгилүү маркетинг Айбек Жангазиевдин семинар-тренингдерине катышып, кеңештерин угуп,



"Барбол" аттуу кондитердик фабрикасына жумушка кирүүнү чечтим. Азыр ошол жерде иштейм жана алган тажрыйбамды бекемдөөгө аракет кылып жатам.

Азыркы учурда дипломдук ишимди жазып жатам. Анын темасы — "Жаш балдардын психологиясына оюнчук аркылуу таасир этүү". Бул тема менин ишмердүүлүгүм менен да тыгыз байланыштуу.

Бул сөздөрдү, тажрыйбаларымды айтып жатканыма бир гана себеп бар: ар бир адам жашоодо өз ордун таба алат. Бирок ал үчүн сөзсүз эмгек, аракет жана изденүү керек. Студент кез — адамдын жашоосундагы эң баалуу учур. Мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбай, максат коюп аракет кылсаңыз, ийгилик сөзсүз болот. Өз жолуңузду таппайынча, изденүүдөн эч качан чарчабаңыз!



Айганыш Нурлан кызы



Ысыктан кантип сактануу керек?



Ысыктын ден соолукка тийгизген таасири

Көп адамдар ысыкты убактылуу ыңгайсыздык катары кабыл алышат. Бирок иш жүзүндө ысыктын терс таасирлери өтө олуттуу болушу мүмкүн. Мисалы:

- Жүрөк-кан тамыр оорулары күчөшү мүмкүн, себеби ысыктын таасиринен кан тамырлар кеңейип, кандын басымы өзгөрөт;
- Суу жоготуу (дегидратация) — көп тердөөдөн улам организмде суюктуктун жетишсиздиги пайда болот, натыйжада алсыроо, баш ооруу, көңүл айлануу болот;
- Ысык тийүү (тепловой удар) — бул өтө кооптуу абал, анда дене табы 40°Cден жогору болуп, адам эсин жоготуп коюшу мүмкүн;


- Күнгө күйүү — күндүн нурунан териде кызаруу, оорутуу жана жара болушу ыктымал.

Дүйнөлүк Саламаттыкты Сактоо Уюмунун маалыматы боюнча, жыл сайын миңдеген адамдар ысыктан улам ооруканага түшөт же өмүрүнөн айрылат. Өзгөчө 5 жашка чейинки балдар, кош бойлуулар, улуу курактагы адамдар жана өнөкөт оорулары барларда көп учурайт.

Ысыктан сактануунун негизги жолдору

Суу ичүүнү унутпаңыз

Чоң адам орточо эсеп менен күнүнө 2,5–3 литрге чейин суу ичиши керек. Бирок бул



Кыргызстанда жай мезгилинде айрым аймактарда абанын температурасы 40°Cге чейин көтөрүлүп, элдин ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Айрыкча шаар жерлеринде, асфальт жана темир конструкциялар жылуулукту топтоп, адам организми үчүн коркунучтуу ысык эффекттерди жаратышы мүмкүн. Дал ушундай шартта ысыктан сактануунун эрежелерин билип жана аны колдонуу — өзүңүздү жана жакындарыңызды коргоонун эң жөнөкөй жолу.

сан жеке өзгөчөлүктөргө жана физикалык активдүүлүккө жараша өзгөрөт. Спорт менен алектенгенде же сыртта иштегениңизде суюктук керектөө көбөйөт.

Сууну аз-аздан, бирок үзгүлтүксүз ичүү керек. Муздак же газдалган суусундуктардан алыс болуңуз, алар убактылуу гана жеңилдик берет.

Туура тамактануу

Жайкы мезгилде жеңил жана суюк азыктарга артыкчылык бериңиз:

- Жашылча-жемиштер (дарбыз, бадыраң, помидор, киви);
- Айран, кефир;
- Майлуу, куурулган тамактарды чектеңиз.

Дарбыз 90% суу камтыгандыктан, дененин суу балансын сактоого чоң жардам берет.

Кийим тандоо жана күндөн коргонуу

- Ачык түстөгү, кенен, жеңил кездемелерден тигилген кийим кийиңиз;
- Шляпа же кепка колдонуңуз;
- Күн нурунан коргоочу көз айнек колдонуу пайдалуу.

Салкын жерде болуу

Мүмкүн болсо, күндүн эң ысык маалында (12:00–16:00) сыртта болбоого аракет кылыңыз. Үйдө кондиционер же желдеткич колдонуп, терезелерди күн тийбегендей кылып жабуу сунушталат.

Кооптуу белгилер жана биринчи жардам

Эгер адамда төмөнкү белгилер байкалса, бул ысык тийүүнүн же суу жоготуунун белгиси болушу мүмкүн:

- Баш айлануу, жүрөк айлануу;
- Күчтүү чарчоо, эсин жоготуу;
- Тери кургак жана ысык болуп калса;
- Дем алуунун тездеши, жүрөктүн бат кагышы.

Биринчи жардам:

1. Адамды салкын, көлөкө жерге алып чыгыңыз;
2. Кийимдерин бошотуңуз;
3. Башына жана денесине муздак суудан компресс коюңуз;
4. Эгер эсин жоготсо же абалы оорлошо — дароо "Тез жардам" чакырыңыз.

Табигый коргонуу ыкмалары

Айрым айылдык аймактарда кондиционер же муздаткыч болбойт. Андай учурда төмөнкү ыкмалар жардам берет:

- Терезеге ак кездемени суулап жаап коюу — бул күндүн ысыгын токтотуп, үйдү салкын кармайт;
- Жуурканды сууга малып, эшикке илүү;
- Полго суу чачып коюу;
- Башыңызга суу чачуу же муздак суу менен жуунуп туруу.

Кошумча кеңештер

- Балдарды күндө узак убакыт сыртта ойнотпоңуз;
- Балдарга баш кийим кийгизүүнү унутпаңыз;
- Улуу адамдарды жана өнөкөт оорулуу туугандарыңызды ысыкта жалгыз калтырбаңыз;
- Алар сууну жетиштүү ичип жатканына көз салыңыз.

Ысык аба ырайы — бул табигый көрүнүш, бирок анын таасири адамдын ден соолугуна чоң зыян алып келиши мүмкүн. Ошондуктан ар бирибиз ысыктан сактануунун жолдорун билип, аны күнүмдүк жашообузда колдонууга тийишпиз. Жеңил кийүү, суу ичүү, күндүн ысык маалында сыртта болбоо — бул жөнөкөй, бирок натыйжалуу чаралар. Айрыкча балдар, улуу адамдар жана оорулуулар үчүн бул эреже эки эсе маанилүү.

Жайдын ысык күндөрү жагымдуу эс алуу үчүн — өз коопсуздугуңузду биринчи орунга коюңуз.

Айганыш Нурлан кызы

ЭМГЕК РЫНОГУНУН ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ

Ар бир доор өзүнүн технологиялык табылгалары, ойлоп табуучулары, жаңылануулары менен айырмаланат. Биз азыр санариптик доордо жашап жатабыз. Мурда элестете албаган көрүнүштөр — роботтор, акылдуу шаймандар, жасалма интеллект сыяктуу түшүнүктөр бүгүнкү күндө турмушубуздун бөлүгү болуп калды. Бул өзгөрүүлөрдүн артында кесиптер да, билим берүү да, рынок да жаңыча өң алышы мүмкүн.

Ош мамлекеттик университетинин студенттери Азима Рабидинова жана Фатима Абдрасулова жазган төмөнкү макала окурмандарга санариптик доордун таасирин жөнөкөй тилде түшүндүрүп берет. Макалада келечекке даяр болуу үчүн кандай көндүмдөр керектиги, жасалма интеллект кайсы тармактарда колдонулары жана кандай кесиптер жоголуп, кайсылары жаралары тууралуу кызыктуу маалыматтар берилген.



Санариптик технологиялар менен жасалма интеллекттин (ЖИ) тездик менен өнүгүшү дүйнөлүк эмгек рыногун түп-тамырынан өзгөртүп жатат. ЖИнин ишке кириши менен айрым салттуу кесиптер жоголуп, алардын ордуна жогорку технологиялык көндүмдөрдү талап кылган жаңы адистиктер жаралууда. Автоматизация, робототехника жана интеллектуалдык системалар иш процессин тездетип, өндүрүмдүүлүктү жогорулатууда. Бул шарттарда үзгүлтүксүз билим алуу, жумушчу күчүн кайра даярдоо жана санариптик көндүмдөрдү өздөштүрүү өзгөчө мааниге ээ болууда. Ошондой эле билим берүү системасы заман талабына ылайык реформаланышы керек.

Макалада санариптик экономиканын өзгөчөлүктөрү, ЖИнин эмгек рыногуна тийгизген таасири, Кыргызстандагы азыркы абал жана келечектеги чакырыктар менен мүмкүнчүлүктөр кеңири талданат. Ошондой эле жаңы шарттарга ылайыкташуу үчүн сунуштар берилет.

Санариптик экономиканын өзгөчөлүктөрү

Санариптик экономика — бул санариптик технологияларга, маалыматтык ресурстарга жана санарип кызматтарга негизделген жаңы экономикалык модель. Анын негизги өзгөчөлүктөрүнө төмөнкүлөр кирет:

- **Маалымат — жаңы баалуулук катары:** Санарип экономикасында маалымат негизги ресурска айланат. Ишканалар маалыматты топтоп, талдап жана стратегиялык чечимдерди кабыл алуу үчүн

колдонушат.

- **Санарип платформалардын ролу:** Amazon, Google, Alibaba сыяктуу ири платформалар санариптик экосистеманын негизи болуп калды. Бул платформалар өздөрүнүн экожүйөсүндө миллиондогон иш берүүчүлөр менен колдонуучуларды байланыштырууда.

- **Жумуш ыкмасынын өзгөрүшү:** Дистанттык иш, фриланс, гибрид моделдер кеңири жайылып, кадимки кеңсе ишинин форматын өзгөрттү.

- **Инновацияга негизделген атаандаштык:** Ишканалар инновация аркылуу атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү арттырууда.

Жасалма интеллекттин эмгек рыногуна тийгизген таасири

Жасалма интеллекттин кеңири колдонулушу менен эмгек рыногунда бир нече чоң өзгөрүүлөр болуп жатат:

- **Автоматизация:** ЖИ өндүрүш, логистика, кардарларды тейлөө сыяктуу тармактардагы кайталанма жумуштарды толугу менен автоматташтырып жатат. Мисалы, банк секторунда “чат-боттор” кардарларды тейлейт, ал эми заводдордо роботтор эмгекчилердин ордун алууда.

- **Жоголуп жаткан кесиптер:** Жогорку деңгээлде структуралашкан жумуштар — бухгалтерия, операторлук, диспетчердик кызматтар автоматизацияга дуушар болууда.

- **Жаңы кесиптердин жаралышы:** ЖИ моделдерин үйрөтүүчү адистер (ML-

(Уландысы кийинки бетте)

инженерлер), маалымат талдоочулар, киберкоопсуздук адистерин сыяктуу кесиптерге суроо-талап кескин өстү.

• **Эмгек рыногундагы теңсиздик:** ЖИге ээ болгон жана ээ эмес адамдардын ортосунда "санарип ажырым" тереңдеп, жаңы формадагы социалдык-экономикалык теңсиздиктер жаралууда.

Жумушчу күчүн кайра даярдоо

Санариптик жана ЖИ технологиялардын шартында жумушчу күчтү кайра даярдоо — заман талабы:

• **Техникалык көндүмдөргө муктаждык:** Код жазуу, маалымат анализи, цифралык платформаларды колдонуу көндүмдөрү бардык тармактарда керектелүүдө.

• **Soft skills:** Креативдүүлүк, адаптация, коммуникация, проблемаларды чечүү жөндөмдүүлүгү да чоң ролду ойной баштады.

• **Билим берүү системасындагы реформа:** ЖОЖдор жана кесиптик орто окуу жайлар жаңы окуу программаларын иштеп чыгуу менен эмгек рыногунун талаптарына ылайык адистерди даярдоого өтүшү керек.

• **Түз байланыштын зарылдыгы:** Илим, бизнес жана мамлекеттик органдардын кызматташуусу аркылуу гана натыйжалуу кайра даярдоо мүмкүн.

Кыргызстандагы абал

Кыргызстанда санариптик экономика жана жасалма интеллект тармагындагы өнүгүүлөр акырындык менен жүрүп жатканын байкоого болот. Өлкө 2019-жылы кабыл алган "Санарип Кыргызстан 2019–2023" программасы аркылуу бир катар мамлекеттик кызматтарды санариптештирүүгө жана ИТ инфраструктураны өркүндөтүүгө багыт алган.

Санариптештирүү аракеттери

• Түндүк системасы аркылуу мамлекеттик мекемелер ортосунда маалымат алмашуу автоматташтырылды.

• Электрондук кызматтар (төлөмдөр, каттоо, лицензиялоо ж.б.) коомго жеткиликтүү боло баштады.

• Санарип ID жана мобилдик кол тамга (ЭЦП) сыяктуу технологиялар жигердүү колдонулууда.

Эмгек рыногундагы абал

• Санариптик жана ЖИ көндүмдөрүнө ээ болгон кадрлар өлкө ичинде жетишсиз. Бул — иш берүүчүлөр үчүн чоң койгөй.

• Программист, веб-разработчик, графикалык дизайнер, SMM-адистерин сыяктуу ИТ адистерге суроо-талап өсүүдө.

• Бирок аймактарда ИТ билимге жеткиликтүүлүк жана интернеттин сапаты төмөн бойдон калууда.

Билим берүү тармагындагы аракеттер

• Айрым жогорку окуу жайлар (мисалы, Ала-Тоо Эл аралык университети, ОшМУ, КТУ ж.б.) ИТ багыттар боюнча жаңы программаларды иштеп чыгууда.

• Санариптик көндүмдөр предмети мектеп программасына киргизиле баштады.

• Эл аралык жана жеке сектор менен биргеликте ИТ-академиялар (Tumar Hackathon, Makerspace, Ololo Academy ж.б.) түзүлүүдө.

Мүмкүнчүлүктөр жана чакырыктар

• Кыргызстан жаш, технологияга кызыккан калкынын эсебинен санариптик экономикада ийгиликке жете алат.



• Өнүгүү үчүн керек болгон негизги шарттар: сапаттуу интернет, жеткиликтүү билим берүү, инвестициялар, мамлекеттик колдоо.

• ЖИ колдонулган стартаптар аз болсо да, бул тармак кызыгуу жаратып, келечектүү инвестициялык багытка айланып баратат.

Жыйынтык жана сунуштар

Санариптик экономика жана жасалма интеллект бүгүнкү күндө эмгек рыногун негизинен өзгөртүп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жана чакырыктарды алып келүүдө. Бул өзгөрүүлөрдү толук түшүнүү жана аларга ылайык аракет кылуу үчүн ар бир өлкө, анын ичинде Кыргызстан, өзүнүн экономикалык жана социалдык структурасын жаңы технологияларга ылайыкташтыруусу керек. Макалада санариптик экономика жана жасалма интеллекттин эмгек рыногунун трансформациясына болгон таасири талданып, Кыргызстандагы учурдагы абал жана келечек үчүн мүмкүнчүлүктөр көрсөтүлдү.

Жыйынтыкта, санариптик экономикада жана жасалма интеллектте жогорку өсүү тенденциясы байкалууда. Бирок бул өзгөрүүлөргө адаптациялоо үчүн өлкөдө дагы көп иштерди аткаруу зарыл. Мисалы, билим берүү системасы санариптик



көндүмдөрдү үйрөнүү жана жаңы адистерди даярдоо боюнча жакшыртылышы керек. Мындан тышкары, ЖИ жана санарип экономикасынын өнүгүүсү үчүн колдоо көрсөтүүчү мамлекеттик саясат жана жеке сектордун активдүү катышуусу маанилүү.

Сунуштар:

1. Санариптик жана ЖИ көндүмдөрүн ар бир деңгээлдеги билим берүү системасына киргизүү. Мектептерден баштап, жогорку окуу жайларына чейин бардык деңгээлде билим берүү программаларына санариптик экономика, маалыматтык технологиялар жана жасалма интеллект боюнча дисциплиналар кошулушу керек.

2. Жаңы технологияларды колдонуу менен иштөөгө даяр адистерди даярдоо үчүн билим берүү чөйрөсү менен жеке сектордун жана мамлекеттик органдардын кызматташуусун күчөтүү. Бул өзгөчө ИТ адистерине жана санариптик маркетинг, маалыматтарды талдоо, кибер коопсуздук сыяктуу жаңы кесиптерге суроо-талапты эске алуу менен аткарылышы керек.

3. Өкмөт тарабынан санарип экономикасына инвестицияларды көбөйтүү, жаңы технологияларды жайылтуу жана өлкөдөгү интернет инфраструктурасын жакшыртуу боюнча иш-аракеттерди күчөтүү. Аймактардагы байланыш сапатын жакшыртуу жана санариптик кызматтарды жеткиликтүү кылуу өзгөчө маанилүү.

4. Жасалма интеллект жана автоматташтыруу технологияларынын кесепеттеринен пайда боло турган жумушсуздук койгөйлөрүн чечүү үчүн кайра даярдоо жана кайра окутуу программаларын түзүү. Бул жаңы жумуш орундарын түзүү жана эмгек рыногундагы теңсиздикти азайтууга жардам берет.

5. Аймактарда санариптик теңсиздикти жоюу үчүн мамлекеттик колдоону күчөтүү жана технологияларга мүмкүнчүлүгү чектелген аймактарга жеткиликтүүлүк камсыздоо. Бул айыл жерлеринде жана шаардын чек аралуу аймактарында интернет жана билим берүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталат.

Мына ушул сунуштарды ишке ашыруу менен Кыргызстан санариптик экономика жана жасалма интеллект боюнча өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн толук колдоно алат. Болгону бул үчүн коомдогу жана мамлекеттеги бардык тараптардын биргелешкен аракеттери талап кылынат.

Майрам Шарип кызы

Сабак бүттү. Эми өзүңдү өнүктүр!



Жай – ички дүйнөңдөн энергия алуу мезгили

Күн, таза аба, сейил бактар, көл – мунун баары физикалык ден соолукка оң таасирин берет. Бирок акыл-эс үчүн эң маанилүүсү – ички тынчтык. Жайкы күндөр өзүн таануу, ойлорду иргөө, эмоционалдык тынчтык табуу үчүн эң ыңгайлуу учур.

Сиз эмне кыла аласыз?

- Ар күнү 20 мүнөт медитация же жандын тынчтыгын алып келген жүрөккө жакын иш менен алектениңиз.
- Өзүңүздү суракка алыңыз: “Мен киммин? Эмне каалайм?”
- Жайында сыртка эмес, ички дүйнөңүзгө саякат кылыңыз.

Мээ эс алса – идея жаралат

Эс алуу мээ үчүн өтө маанилүү. Стресс, шашкалактоо, тапшырмалар мээни “жабат”. Ал эми эс алганда, тынчтыкта жүргөндө мээ жаңы идеяларды, жарата баштайт.

Жайында мээге эмне жагат?

- Кызыктуу китептер (өзгөчө адабият же биография)
- Табияттагы жалгыздык

- Күндөлүк жазуу
- Музыка угуу
- Көркөм өнөргө аралашуу

(сүрөт тартуу, сүрөткө тартуу)

Жай — жалгыздык үчүн эң жакшы мезгил

Кээ бир студенттер жалгыздыкты жаман көрөт. Бирок психологдор: “Акыл-эс жалгыздыктан күч алат” дешет.

Жалгыз отуруп, ойлонуу:

- Өзүнө болгон ишенимди арттырат
- Тыныгуу менен кыялдарды тактайт
- Ойлорду иргеп, эмоционалдык аң-сезимди тазалайт
- Адамды чыгармачыл кылат

Ден соолук

Жайында көп уктоо, туура эмес тамактануу, аба жетпеген бөлмөдө отуруу мээни чарчатат. Андыктан жайкы энергияны колдон чыгарбай:

- Эртең менен эрте туруңуз
- Көп суу ичиңиз
- Жеңил тамак жеңиз

Сессия бүткөндө көпчүлүк студенттер “Эми эс алам!” деп жеңил дем алышат. Бирок эс алуу деген эмне? Уктап жатуубу, социалдык тармактарды карап жата берүүбү? Бул суроолорго баарыбыз ар кандай жооп беребиз. Бирок бир нерсе талашсыз: жайкы эс алуу – бул мээ үчүн эң пайдалуу, эң керектүү мезгил. Бул чыгарылышта жай мезгилин кантип пайдалуу өткөрүү жөнүндө айтып беребиз.

- Табиятта болуңуз
- Гаджетти аз колдонуңуз

Мээ дененин абалына жараша иштейт. Ден соолук жакшы болсо, ой күчтүү болот.

Жай – мээни өнүктүрүүчү “мектеп”

Кыскача айтканда, жай эс алуу мезгили эмес, өнүгүү мүмкүнчүлүгү. Бул – өзүн таанып-билүүнүн, идея жаратуунун, жаңы көндүмдөрдү өздөштүрүүнүн, чыгармачылык менен алектенүүнүн мезгили. Жайдын ар бир күнү – сизге берилген белек. Аны текке кетирбей, акыл менен пайдалануу – ийгиликтин башаты.

Унутпаңыз: жайды туура пайдаланган студент – күздө башкалардан 2 эсе алдыда болот!



“Нур” ОшМУнун студенттеринин коомдук-маданий гезитинин журналдык тиркемеси

Башкы редактору:
САМАТУЛЛА
МАМАТКАРЫ УУЛУ

Редактордун орун басары:
Айганыш Нурлан кызы

Редакциялык кеңеш:

А. Айтманбетов
Т. Алдакулов
М. Ниязалиев
З. Нуралиева
М. Маматжанов
Д. Бектемир уулу

Редакциялык топ:

Малика Токтосунова
Майрам Шарип кызы
Эльнура Кудайбердиева
Таттыбүбү Гуламова
Шадиана Аскарова
Гүлзар Максыйтали кызы
Адыл Тологонов

Фото кабарчы:
Р. Максудов

Кол жазмалар, фото-сүрөттөр кайра кайтарылбайт жана кат жүзүндө жооп берилбейт. Жарыяланган материалдар редакциянын толук көз карашын билдирбейт. Макалалардагы фактылар үчүн авторлор өздөрү жооптуу. Гезит редакциянын компьютер борборунда терилип, даярдалды. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинен каттоодон өткөн күбөлүктүн №106

Банктагы реквизиттер:

ИНН 00207199610017
р-с. 703802401
«РСК-Банк» Ош филиалы
Ош шаары БИК 129039
Редакциянын дареги:
Ош шаары, В.Ленин көчөсү 331,
ОшМУнун башкы имараты,
219-каана.
Тел.: +996 707 647 902